



Рахат Аскарова
Гуманитардык факультет
Синхрон-котормочулук бөлүмү
rahat.askarova@manas.edu.kg

Билими

1	Магистр	1995 - 2000	Тркология, К. Карасаев ат. Гуманитардык университет
---	---------	-------------	---

Тил билүү деңгээли

#	Тил	Угуп түшүнүү	Окуп түшүнүү	Өз ара сүйлөшүү	Оозеки түшүндүрүү	Жазуу
1	Кыргызча	C2	C2	C2	C2	C2
2	Англисче	B1	B1	B1	B1	B1
3	Орусча	C1	C1	C1	C1	C1
4	Түркчө	C1	C1	C1	C1	C1

A1: Beginner **A2:** Elementary **B1:** Pre-Intermediate **B2:** Intermediate **C1:** Upper-Intermediate **C2:** Advanced

Илимий багыттары

Лингвистика, Филология, Кыргыз тили, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргыз тилинин грамматикасы, Түрк тили, Түркология, Азыркы кыргыз тили

Берген сабактары

ТКТ-103 Котормо таанууга киришүү

ТКТ-207 Ырааттуу которуу i

ТКТ-305 Синхрон которуу i

ТКТ-309 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү

ТКТ-401 Синхрон которуу iii

ТКТ-206 Ырааттуу которуу ii

ТКТ-210 Практика i (окуу практикасы)

TKT-304 Синхрон которуу ii

TKT-404 Синхрон которуу iv

TKT-451 Дипломдук иш i

TKT-452 Дипломдук иш ii

TKT-110 Угуп түшүнүү жана сүйлөө көндүмдөрү

TKT-469 Оозеки котормонун практикасы iv (синхрондук котормо ii)

TKT-482 Конференция котормочулугу

TKT-106 Котормо теориясы

TKT-376 Оозеки котормонун практикасы iii (синхрондук котормо i)

TKT-379 Оозеки котормонун практикасы ii (ыраттуу котормо ii)

TKT-385 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү

TKT-387 Басма сөз жана медиадан которуу

STJ-404 Квалификация алуу алдындагы практика

TKT-155 Котормо таанууга киришүү

TKT-253 Котормо теориясы

STJ-302 Өндүрүштүк практика

TKT-268 Оозеки котормонун практикасы i (ыраттуу котормо i)+к.иш

TKT-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы iii (юрид.текст)

TKT-393 Лингвомаданият таануу

TKT-449 Оозеки котормонун практикасы iv (синхрондук котормо ii)

TKT-458 Конференция котормочулугу

BTZ-452 Дипломдук иш ii

BTZ-451 Дипломдук иш i

TKT-266 Котормо теориясы

TKT-249 Жазуу түрүндө котормонун практикасы ii (адабий тексттер)

TKT-154 Жазуу түрүндө котормонун практикасы i (аннотациялоо)

YÖD-202 Курстук иш ii

STJ-202 Окуу практикасы

TKT-356 Оозеки котормонун практикасы iii (синхрондук котормо i)

TKT-359 Оозеки котормонун практикасы ii (ыраттуу котормо ii)

TKT-371 Лингвомаданият таануу

TKT-426 Синхрон которуунун практикалык курсу iv

TKT-247 Котормонун лингводидактикасы

TKT-250 Оозеки котормонун практикасы i (ыраттуу котормо i)

TKT-252 Жазуу түрүндө котормонун практикасы iii (коомдук жана с

TRT-253 Котормо теориясы

TKT-330 Синхрон которуунун практикалык курсу ii

TKT-427 Синхрон которуунун практикалык курсу iii

TKT-144 Жазуу түрүндө котормонун практикасы i (аннотациялоо)

TKT-145 Котормо таанууга киришүү

TKT-333 Синхрон которуунун практикалык курсу i (шарты: tkt-235

TKT-230 Оозеки котормонун практикалык курсу ii

YÖD-302 Которуу ыкмалары жана практикасы (курстук иш)

TKT-235 Оозеки котормонун практикалык курсу i

YÖD-301 Синхрон которуунун практикалык курсу (курстук иш)

TKI-122 Кыргыз тили i (синтаксис ii)

TKI-125 Кыргыз тили i (синтаксис i)

TKT-407 Синхрон котормо теориясы жана практикасы iii

TKT-122 Кыргыз тили i (синтаксис ii)

TKT-125 Кыргыз тили i (синтаксис i)

TKT-133 Угуп түшүнүү жана сүйлөө көндүмдөрү

TKT-301 Синхрон котормо теориясы жана практикасы i

TKT-302 Синхрон котормо теориясы жана практикасы ii

YÖD-102 Котормо таанууга кириш (курстук иш)

TKT-203 Оозеки которуу i

TKT-204 Оозеки которуу ii

TKT-128 Кыргыз-орус тилинин практикуму

TKT-205 Угуу жана сүйлөөнү жатыктыруу i

TKT-105 Текст анализдөө i

MTR-452 Дипломдук иш ii

TRM-102 Котормо методдору жана практикасы

TRM-105 Текст анализдөө i

MKT-403 Котормо сыны i

MTR-451 Дипломдук иш i

MKT-408 Конференция котормолору

TKT-202 Салыштырмалуу грамматика

МКТ-452 Дипломдук иш ii
 МКТ-407 Оозеки котормонун практикалык курсу
 МКТ-303 Синхрондук котормо практикасы i
 МКТ-312 Текст котормолору (башка тилден эне тилге) ii
 МКТ-451 Дипломдук иш i
 МКТ-304 Синхрондук котормо практикасы ii
 МКТ-404 Котормо сыны ii
 МКТ-406 Синхрондук котормоо практикасы ii
 МКТ-308 Оозеки котормонун практикалык курсу ii
 МКТ-107 Грамматика i
 МКТ-405 Синхрондук котормоо практикасы i
 МКТ-307 Оозеки котормонун практикалык курсу i
 МКТ-211 Текст талдоо i
 МКТ-210 Угуу жана сүйлөөнү жатыктыруу ii
 МКТ-205 Текст котормолору i
 МКТ-206 Текст котормолору ii
 МКТ-208 Оозеки которуу ii
 TRM-410 Оозеки которуу
 МКТ-207 Оозеки которуу i
 TRM-303 Синхрондук котормо практикасы

Административдик кызматтары

#	Кызматы	Бөлүм	Башталышы	Бүтүшү
1	Директор	Котормо бюросу	01.11.2024	-

Башка журналдарда басылган макалалары

1. [P.Аскарова](#). (2021). Кыргыз жана турк тилиндеги БАШ/BAŞ/KAFA соматизмдердин символдук маанилери . ОШ МАМЛЕКЕТТИКУНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ, 2(4), 734-745.
2. [P.Аскарова](#). (2019). ТЕКТЕШ ТИЛДЕРДИ САЛЫШТЫРМА ЛИНГВОМАДАНИЯТ ТААНУУ АСПЕКТИСИНДЕ САЛЫШТЫРЫП ИЗИЛДӨӨНҮН МААНИСИ. ВЕСТНИК БИШКЕКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 1(4 (50)), 69-73.

Китептери

1. [B.ŞARŞEMBAYEV](#), [E.ARIKOĞLU](#), [C.ALİMOVA](#), [R.ASKAROVA](#), [I.B.K.SELÇUK](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк I. КТМУ. -.

2. B.ŞARŞEMBAYEV, E.ARIKOĞLU, C.ALİMOVA, R.ASKAROVA, I.B.K.SELÇUK. Кыргызча-Түркчө сөздүк II. КТМУ. -.
3. K.KULALİEVA, R.KERİMBEKOVA, E.TOLOKOVA, B.ÖMÜRBEKOVA, S.DOSOYEVA, R.ASKAROVA, A.İSMAİLOV, T.ABILKASIMOVA, D.EŞKENOV, N.MURZAKMATOVA, Ç.SIDIKOVA, Z.MACİTOVA, T.ÜSÖNALİEV, M.İBRAYEVA, M.ABILKASIMOVA, A.BEYŞEYEV, T.MAMIRBAYEV, A.MAMADİYEV, S.NARKULOVA. Көрмө фильмдер боюнча көнүгүүлөр : Башталгыч. Орто. Жогорку.. КТМУ.
https://yordam.manas.edu.kg/yordam/?dil=1&p=1&q=%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BC%D3%A9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D2%AF%D0%B3%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D3%A9%D1%80&alan=tum_txt&demirbas=0047551
4. E.TOLOKOVA, B.SAGINBAYEVA, T.ABDİEV, K.KULALİEVA, M.ABILKASIMOVA, Ç.SIDIKOVA, S.DOSOYEVA, E.KUBATOV, Ы.Керимбекова, T.ÜSÖNALİEV, Z.MACİTOVA, Ç.CILKIÇİEVA, R.ASKAROVA. «Тил башат»: Көнүгүүлөр китеби. Башталгыч курс.. КТМУнун басмаканасы, Бишкек ш., "Жал" кичирайону.
5. E.TOLOKOVA, B.SAGINBAYEVA, T.ABDİEV, K.KULALİEVA, M.ABILKASIMOVA, Ç.SIDIKOVA, S.DOSOYEVA, E.KUBATOV, Ы.Керимбекова, T.ÜSÖNALİEV, Z.MACİTOVA, Ç.CILKIÇİEVA, R.ASKAROVA. «Тил башат»: Көнүгүүлөр китеби. Орто курс.. КТМУнун басмаканасы, Бишкек ш., "Жал" кичирайону.
6. E.TOLOKOVA, B.SAGINBAYEVA, T.ABDİEV, K.KULALİEVA, M.ABILKASIMOVA, Ç.SIDIKOVA, S.DOSOYEVA, E.KUBATOV, Ы.Керимбекова, T.ÜSÖNALİEV, Z.MACİTOVA, Ç.CILKIÇİEVA, R.ASKAROVA. «Тил башат» Көнүгүүлөр китеби. Жогорку курс.. КТМУнун басмаканасы, Бишкек ш., "Жал" кичирайону.
7. E.TOLOKOVA, B.SAGINBAYEVA, T.ABDİEV, K.KULALİEVA, Ы.Керимбекова, M.ABILKASIMOVA, S.DOSOYEVA, Ç.SIDIKOVA, E.KUBATOV, T.ÜSÖNALİEV, T.MAMIRBAYEV, Z.MACİTOVA, S.NARKULOVA, Ç.CILKIÇİEVA, R.ASKAROVA. Кыргыз тили: Окуу китеби 1. Башталгыч.. КТМУнун басмаканасы, Бишкек ш., "Жал" кичирайону.
8. E.TOLOKOVA, Ы.Керимбекова, M.ABILKASIMOVA, Ç.SIDIKOVA, T.ÜSÖNALİEV, T.MAMIRBAYEV, Z.MACİTOVA, S.NARKULOVA, R.ASKAROVA, K.TOKTONALİEVA, N.MURZAKMATOVA. Кыргыз тили: Окуу китеби 2. Орто.. КТМУнун басмаканасы, Бишкек ш., "Жал" кичирайону.

Долбоорлору

1. Б.Шаршембаев, Э.Арыкоглу, Р.Аскарлова, Ж.Алимова, Ы.Б.К.Селчук. Кыргызча-Түркчө сөздүк . 4.